

**“Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарын жана
Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо – 3”
долбоору**

1-глава. Жалпы жоболор

1. “Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо – 3” долбоорунун (мындан ары – Долбоор) максаты жеткиликтүү жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү аркылуу газга кошуу, газ от казандарын жана башка материалдарды сатып алуу жолу менен Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу деңгээлин жогорулатууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат.

2. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү – 24 ай.

3. Долбоордун наркы – 200,0 млн сом.

4. Каржылоо булагы:

- Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетти;
- “Элдик Банк” жана “Айыл Банк” ачык акционердик коомдорунун (мындан ары – Банктар) каражаттары.

5. Долбоорду ишке ашыруунун башталышы – 2025-жылдын апрели.

6. Жооптуу аткаруучулар:

- Бишкек шаарынын мэриясы;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;
- Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги;
- Банктар;
- “Газпром Кыргызстан” жоопкерчилиги чектелген коому (мындан ары – “Газпром Кыргызстан” ЖЧК) жана Долбоорду ишке ашырууга катышкан башка уюмдар.

7. Долбоордун сыпаттамасы. Долбоордун алкагында 2025-жылдын ичинде калкка, юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге газга кошуу жана газ от казандарын сатып алуу үчүн Банктардын финансылык каражаттары берилет.

8. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тиешелүү жылдарга карата жеңилдетилген пайыздык ставкалар боюнча кредиттерди жайгаштыруу жана каржылоо үчүн Банктардын чыгымдарын республикалык бюджеттин каражаттарынан субсидиялайт.

9. Кредиттерди берүү жана каржылоо тартиби Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына жана Банктардын ички документтерине ылайык аныкталат.

10. Берилген кредиттерди кайтаруу жана каржылоо боюнча бардык тобокелдиктерди Банктар көтөрөт, зайымчыларды тандоо алардын ички жол-жобосуна ылайык жүргүзүлөт.

11. Банктар Долбоордун шарттарын жана талаптарын так аткаруу үчүн жоопкерчилик тартат.

12. Долбоорго катышкан Банктар зайымчыларды (абоненттерди) төмөнкү негизги жалпы шарттарда кредиттөөгө же каржылоого милдеттүү:

- **каржылоо субъекттери:** жеке жактар, юридикалык жактар жеке ишкерлер;

- **каржылоо объекттери:** турак жай жана коммерциялык кыймылсыз мүлк;

- **багыты:** газдаштыруу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: КМЖ (курулуш-монтаждоо жумуштары), газ менен жылытуучу от казандарын орнотуу/сатып алуу, керектелүүчү материалдарды сатып алуу, газдаштыруу үчүн мурда алынган кредиттерди кайра каржылоо;

- **суммасы:** 150 000 (жүз элүү миң) сомго чейин кошуп алганда;

- **кредиттин мөөнөтү:** 12 ай, 24 ай;

- **камсыз кылуу:** күрөөсүз негизде;

- **акыркы пайыздык ставкасы:** жылдык 3 пайыз;

- **субсидиялоо ставкасы:** жылдык 17,81 пайыз;

- **жеңилдетилген мезгил:** жок.

2-глава. Долбоорду ишке ашырууну сыпаттоо

13. Банктар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине кредиттөө көлөмү боюнча маалымат берет, мында субсидиялоо ставкасы жылдык 17,81 пайыздан ашпоого тийиш.

14. Долбоорду ишке ашыруу жөнүндө калкты талаптагыдай маалымдоо максатында, аны ишке ашырууга катышкан Банктар бул Долбоор боюнча кредиттөө шарттары жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарында, Банктардын маалымат такталарында жана расмий сайттарында жарыялоого тийиш.

15. Долбоордун алкагында субсидияларды алуу үчүн Банктар жыл сайын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине кредиттин иш жүзүндөгү суммасын жана өткөн жылдагы мөөнөтүн көрсөтүү менен субсидиялоого өтүнмө берет.

16. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги эсептик коэффициенттерге ылайык субсидиялардын суммасын эсептөөнү жүргүзөт жана Банктарга субсидиянын траншын кайра которуу үчүн тиешелүү жылга карата финансылык планды даярдайт.

17. Субсидиялардын транштары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан республикалык бюджеттин каражаттарынан Банктардын алыш-бериш эсептерине которулат.

18. Долбоорду ишке ашырууга катышкан Банктар жума сайын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Бишкек шаарынын мэриясына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө берилген кредиттер жөнүндө маалымат берип турат.

19. Долбоордун каражаттарын өз убагында өздөштүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Банктардын арасында Долбоордун каражаттарынын лимитин бир тараптуу тартипте кайра бөлүштүрүүгө укуктуу.

3-глава. Субсидиялардын эсеби

20. Пайыздык ставкалар боюнча субсидияларды берүүдө Банктардын чыгымдарын жабуу үчүн төмөнкү эсептик коэффициенттер кабыл алынат:

1) субъекттерге 24 айга чейинки мөөнөткө берилген кредиттер үчүн субсидиялоонун эсептик коэффициенти 18,55 түзөт. Алардын ичинен субсидиянын бөлүгү 2025-жылы 12,92 эсептик коэффициенти боюнча, калган бөлүгү – 2026-жылы 5,63 эсептик коэффициенти боюнча которулат;

2) субъекттерге 12 айлык мөөнөткө берилген кредиттер үчүн субсидиялоонун эсептик коэффициенти 9,65 түзөт. Алардын ичинен субсидиянын бөлүгү 2025-жылы 9,65 эсептик коэффициенти боюнча которулат;

3) акыркы алуучунун пайыздык ставкасы жылдык 3,00 пайызды түзөт.

21. Субсидиялоонун ар жылдык суммасы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан эсептелет. Субсидиялоо коэффициенти кредит берүү мөөнөтүнө жараша өзгөрүп турушу мүмкүн, бирок жылдык 17,81 пайызды түзгөн субсидиялоо ставкасы өзгөрүүсүз калат.

4-глава. Субсидияларды которуу

22. Эсептик формулага ылайык аныкталуучу субсидиялардын суммалары Банктарга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан республикалык бюджеттин каражаттарынан эки транш менен которулат, анын ичинде:

1) биринчи транш – өткөн жыл үчүн Банктар тарабынан иш жүзүндө берилген кредиттик каражаттардын суммасына субсидиялар ар бир жылдын аягында которулат;

2) экинчи транш – биринчи транш берилген учурдан тартып 365 күн өткөндөн кийин.

23. Долбоорду ишке ашырууга катышкан Банктар биринчи траншты алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин, ошондой эле экинчи траншты алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине мөөнөтүнөн мурда төлөө суммасын, датасын жана аны жүргүзгөн зайымчылардын санын көрсөтүү менен мөөнөтүнөн мурда төлөөлөр жөнүндө толук маалымат берүүгө милдеттүү.

Субсидиялардын экинчи траншын алуу үчүн Банктар мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн кредиттерди кемитүү менен өтүнмөлөрдү берүүгө милдеттүү. Банктар берилген жана мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн кредиттер боюнча берилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

5-глава. Тобокелдиктер жана коркунучтар

24. Долбоорду ишке ашырууда жеңилдетилген кредиттерди алуучулар тарабынан каражаттарды максатсыз пайдалануу тобокелдиги бар.

25. Көрсөтүлгөн тобокелдикти минималдаштыруу Банктар тарабынан белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

26. Кредит максатсыз пайдаланылган учурда кредит боюнча пайыздык ставка кредит берилген датадан тартып Банктын өздүк ресурстарынан берилүүчү Банктын колдонуудагы кредиттик продуктуларынын пайыздык ставкаларына ылайык белгиленет жана Банктар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине субсидиянын мурда которулган суммасын толук көлөмдө кайтарып берүүгө милдеттүү.

27. Коммерциялык банктардын субсидияларды негизсиз алуу тобокелдигин минималдаштыруу максатында:

1) Бишкек шаарынын мэриясы жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү берилген кредиттерди жана каржылоону абоненттер тарабынан максаттуу пайдаланылышына мониторинг жүргүзөт;

2) Банктар тарабынан субсидияланган кредиттик каражаттарды атайылап максатсыз пайдалануу фактысы аныкталган учурда Банктар алынган субсидия каражаттарын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине толук көлөмдө кайтарып берүүгө тийиш.

28. Табигый катаклизмдерге байланыштуу зайымчылар тарабынан кредиттердин кайтарылбай калуу тобокелдиги келип чыкканда Банктар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында

белгиленген тартипте аны минималдаштыруу боюнча чараларды өз алдынча көрөт.

6-глава. Кредиттик каражаттарды максаттуу пайдаланууга мониторинг жүргүзүү

29. Кредиттик каражаттарды максаттуу пайдаланууга мониторинг жүргүзүүнү колдоо максатында Банктар жеңилдетилген кредит берилгенден кийин зайымчылардан “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсынан газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоонун алкагында абоненттин кошулгандыгы жөнүндө маалымкат түрүндө ырастоону тиркемеге ылайык сурап алууга милдеттүү.

7-глава. Долбоордун натыйжалуулугун баалоо

30. Жеңилдетилген кредиттик каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун баалоо максатында Банктар жана “Газпром Кыргызстан” ЖЧКсы Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча жылдын аягына карата Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине зайымчылардын кредитти максаттуу пайдалануусу жөнүндө бириктирилген маалыматты төмөнкү негизги көрсөткүчтөр боюнча берет (кредит берилгенге чейин жана берилгенден кийин):

- Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгында абоненттердин саны;
- конуштардын/райондордун даректеринин саны.

“Кыргыз
Республикасынын Бишкек
шаарын жана
Чүй облусун газдаштыруу
боюнча жеңилдетилген
каржылоо – 3”
долбооруна тиркеме

Газдаштыруу жөнүндө маалымкат

“Газпром Кыргызстан” ЖЧКсы төмөндөгү абонентти газ жабдуусуна кошуу фактысын ырастайт:

Кардардын/
абоненттин
аталышы/аты-жөнү _____

Газ жабдуусу
орнотулган
жердин дареги _____

Орнотуу убактысы,
газга кошулган дата _____

Колу

Мөөрү